

Кредиттик картаны берүүгө жана тейлөөгө КЕЛИШИМ

Ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу адамдардын атынан **«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»** жабык акционердик коому (мындан ары **Банк** деп аталган), бир тарабынан, жана ушул келишимдин реквизиттеринде **Кардар** катары көрсөтүлгөн Жак (мындан ары **Кардар** деп аталган), экинчи тарабынан, биргелешип Тараптар деп аталышкандар, ал эми өз-өзүнчө – Тарап, төмөнкүлөр жөнүндө өз ара макулдашууга келишти:

Кардардын арызы боюнча Банк Кредиттик картаны (мындан ары текст боюнча Карта) чыгаруу чечимин кабыл алгандыктан, Тараптар Кредиттик картаны берүүгө жана тейлөөгө төмөнкүлөр жөнүндө ушул келишимди (мындан ары «Келишим») түзүштү.

1. Терминдер жана аныктамалар

Банктык эсеп – ушул Келишимдин 12-бөлүмүндө көрсөтүлгөн Кардардын эсеби.

Кредиттик карта боюнча көчүрмө – Кредиттик картаны жана Төлөө датасына төлөөгө жаткан Карыздын суммасын пайдалануу менен Карталык операциялар көрсөтүлгөн документ.

Кредиттик карта боюнча көчүрмөнүн датасы – Кредиттик карта боюнча көчүрмө түзүлгөн күн.

Төлөө датасы – кредиттик карта боюнча Көчүрмөдө белгиленген күн, ал күнү Кардар Карызын төлөшү керек. Эгер Төлөө датасы майрам жана/же иш эмес күндөрүнө туура келсе, Банк тарабынан майрам жана/же иш эмес күндөрүнөн кийин келүүчү күндүн ичинде жоюу жүргүзүлөт, мында Банк кредитти иш жүзүндө колдонгон күндөр боюнча пайыздарды кошуп эсептөөгө укуктуу.

Жеткиликтүү лимит – Насыялык лимиттин жана Бөлүп төлөө лимитинин пайдаланылган суммасын кемитүү менен Кредиттик жалпы лимиттин суммасы.

Карыз – Төлөө датасында төлөөгө жаткан сумма, ал өзүнө Кредиттик жалпы лимитти, Техникалык овердрафтыны, пайыздарды жана жогорулатылган пайыздарды, комиссияларды жана салыктарды пайдалануу боюнча негизги карыздын суммасын камтыйт.

Насыя – карталык операцияларды жүргүзүүдө Кредиттик жалпы лимиттин эсебинен Кардар иш жүзүндө колдонгон акчанын суммасы.

Кредиттик лимит – Кредиттик жалпы лимиттин бөлүгү, аны Кардар товарларда жана кызмат көрсөтүүлөргө Картанын жардамы менен төлөө же банкоматтарда накталай акча алуу аркылуу ыктыяры боюнча сарптай алат.

Бөлүп төлөөгө лимит – Кредиттик жалпы лимиттин бөлүгү, анын алкагында Кардар товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын Банктын ПОС-терминалы аркылуу Картанын жардамы менен бөлүп төлөөгө Тейлөө ишканасына төлөө мүмкүнчүлүгүн алат.

Накталайга айландыруу – Кредиттик лимиттин эсебинен Картанын жардамы аркылуу акча каражаттарын чыгарып алуу.

Кредиттик жалпы лимит – келишимдин 12-бөлүмүндө белгиленген Бөлүп төлөө лимитинин суммасына эквиваленттүү сумма.

Эгер ушул Келишимде башкача туюнтуу камтылбаса, ушул Келишимдин текстинде колдонулуучу, баш тамга менен башталуучу калган терминдер Банк эсебинин башкы келишиминин (БЭБК) корутундусуна Ачык офертада берилген туюндурууга ээ, ал Банктын www.demirbank.kg расмий web-сайтында жана Банктын обочолонгон түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн маалымат тактасында жайгаштырылган.

2. Келишимдин предмети

2.1. Ушул Келишим Картаны пайдалануу менен операцияларды жүргүзүү, Картаны берүү жана тейлөө үчүн Кредиттик жалпы лимитти түзүү шарттарын жана тартибин, Картаны же анын маалыматтарын пайдалануу менен операцияларды жүзөгө ашыруу тартибин, Кардарга Кредит берүү шарттарын, эсептешүүлөрдүн тартибин, Тараптардын милдеттерин жана укуктарын, жана Кардар ушул келишимдин жана БЭБКынын

шарттарына ылайык Картаны жана анын маалыматтарын пайдалануу менен Карталык операцияларды жүзөгө ашырышына байланыштуу Банк менен кардардын ортосунда пайда болуучу башка укуктук мамилелерди аныктайт. Ушул Келишимдин шарттарынан жана ага байланыштуу келишимдерден келип чыгуучу чыгымдардын, Кардардын төлөмдөрүнүн тизмеги ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат (№1 тиркеме).

3. Кредиттик лимитти жана Бөлүп төлөө лимитин пайдалануу шарттары

3.1. Ушул Келишимдин негизинде Банк ушул Келишимде каралган тартипте жана шарттарда Карталык операцияларды жүргүзүү максатында Кардарга Кредиттик жалпы лимитти белгилейт.

3.1.1. Техникалык овердрафтылар пайда болгон учурларды кошпогондо, ушул келишим колдонууда болгон мөөнөттөгү каалаган учурда Кредиттик жалпы лимит бул пунктунун (Б) пунктчасында белгиленген Бөлүп төлөө лимитинин суммасына эквиваленттүү суммадан ашпашы керек, мында:

(А) Накталай акчага айландыруу жана Картанын жардамы менен бир убакыттагы Карталык операцияларды жүргүзүү максатында Кредиттик лимит ушул Келишимдин 12-бөлүмүндөгү (2) пунктунда белгиленген Кредиттик лимиттин суммасына эквиваленттүү суммадан ашпашы керек, ал эми акча каражаттарын кайтарып берүү мөөнөтү Төлөө датасына белгиленет;

(Б) Кардар товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын төлөөнү Картанын жардамы менен Тейлөө ишканаларында (ТСП) бөлүп төлөө аркылуу жүзөгө ашыруу максатында Бөлүп төлөө лимитинин жалпы суммасы ушул Келишимдин 12-бөлүмүнүн (3) пунктунда белгиленген Бөлүп төлөө лимитинин суммасына эквиваленттүү суммадан ашпашы керек, ал эми акча каражаттарын кайтарып берүү мөөнөтү ушул Келишимдин шарттарына жана Тарифтерге, ошондой эле Банк менен ТСПнын ортосундагы макулдашуунун шарттарына ылайык Пос-терминалда ТСПда тандалган опцияга ылайык Кардар тарабынан, бирок колдонулган Бөлүп төлөө лимитинин суммасын бирдей үлүштөр менен, Кредиттик карта боюнча ТСПдан товарды/кызмат көрсөтүүнү сатып алуу/көрсөтүү, кызмат көрсөтүү боюнча бардык Карызды толук кайтарып берген датасына чейин ар айда түзүлгөн Көчүрмөдө белгиленген Төлөө датасынан кеч эмес мөөнөттө ар ай сайын жоюу аркылуу, Тарифтер менен белгиленген максималдык мөөнөттөн ашык эмес убакытка белгиленет.

Ушул 3.1.1 пунктунун (А) пунктчасында көрсөтүлгөн Кредиттик лимит жана ушул 3.1.1. пунктунун (Б) пунктчасында белгиленген Бөлүп төлөө лимити бири-бири менен байланышкан, жана алардын бирин колдонуу башка лимиттин колдонулган суммасына кемитет. Бул лимиттердин иш жүзүндө белгиленген өлчөмү Кредиттик карта боюнча көчүрмөдө чагылдырылат, бул болсо Кардарга бул лимиттердин белгиленген өлчөмү жөнүндө кабарлама болуп саналат.

3.2. Карталар боюнча шарттар (Кардарга белгиленген жекече Кредиттик жалпы лимиттерди кошпогондо) жана Тарифтер Банктын бардык кардарлары үчүн жалпы болуп саналат жана коомдук ачык мүнөзгө ээ, Банк бул маалыматты Банктын расмий Web-сайтына жайгаштыруу аркылуу кардарга кабарлап, аларды өз алдынча өзгөртөт.

3.3. Кредиттик жалпы лимитке колдонулуучу мөөнөттөрдү жана шарттарды, анын ичинде, бирок аны менен чектелбестен, стандарттуу Кредиттик жалпы лимиттин, Кредиттик лимиттин жана/же Бөлүп төлөө лимитинин, кредитти пайдаланганы үчүн пайыздардын, жогорулатылган пайыздардын өлчөмүн жана башка шарттарды өзгөртүү начарлатуучу укуктар жана/же кадардын милдетин көбөйтүүчү болуп саналбайт. Мындай шарттарды өзгөртүү Кардарга мындай өзгөрүүлөр тууралуу кабарлоо аркылуу Банк тарабынан бир тараптуу тартипте жүргүзүлүшү мүмкүн, ал өзгөртүүлөр, эгер кабарламанын өзүндө башка мөөнөт көрсөтүлбөсө, Кардар жогоруда белгиленген кабарламаны алган мөөнөттөн баштап күчүнө кирет. Кабарлама Кредиттик карта боюнча көчүрмөдө жана/же «Интернет-Банкингде» чагылдырылышы, жана/же Банктын расмий Web-сайтында жарыяланышы, жана/же электрондук дарекке (e-mail-кабарламаны жиберүү аркылуу), жана/же мобилдик телефондун номерине (санариптик кабарламаны жиберүү аркылуу), же башка ыкма менен жиберилиши мүмкүн. Эгер Банк көрсөткөн өзгөртүүлөргө кардар макул болбосо, Кардардан жазуу түрүндөгү каршы пикирди алган мөөнөттөн баштап каалаган убакытта Банк Кредиттик жалпы лимитти, жана Карызды төлөп бүткөндөн кийин Картаны андан ары

жокко чыгаруу менен Картаны блоктоого укуктуу. Андан кийин Кредиттик жалпы лимит кардарга Банк сунуштаган жана кабарламада белгиленген жаңы шарттар менен берилиши мүмкүн. Кредиттик жалпы лимиттин пайдаланылган бөлүгүнө колдонулуучу мөөнөттөрдү жана шарттарды өзгөртүү, эгер бул Кардардын укугун начарлатса жана/же милдетин көбөйтсө, тараптардын макулдугу менен жүргүзүлөт.

3.4. Кайра чыгарылган карта боюнча Кредиттик лимит Банк картаны активдештирген мөөнөттөн баштап жеткиликтүү болот, ал эми Кредиттик лимитти пайдалануу ушул келишимдин бардык шарттарына жана Тарифтерге Кардар макулдугун туюндурат.

3.5. Кредиттик ашыкча белгиленген лимитте Карталык операцияларды жүргүзүү же ушул келишимдин шарттарына ылайык Карызды мөөнөтүнөн мурда жоюу максатында өзүнүн кредиттик лимитин толтуруу үчүн Кардар Картага накталай же накталай эмес формада акча каражаттарын салганга мүмкүнчүлүгү бар, алар Карызы болбогондо овербаланс болуп саналат. Мындай учурда Карталык операцияларды жүзөгө ашырууда каражат алды менен овербаланстан эсептен чыгарылат, андан кийин Кредиттик жалпы лимиттин (Карталык операциялардын тибине жараша Кредиттик лимиттин же Бөлүп төлөө лимитинин) эсебинен каражаттар эсептен чыгарылат. Овербаланстын эсебинен каражатты колдонгону үчүн банк пайыздарды же башка сыйакыларды албайт.

3.6. Кредиттик лимиттин эсебинен өткөн ай бою Кардар пайдаланган каражаттар, жана Кредиттик картанын көчүрмөсүндө көрсөтүлгөн Кредиттик лимитти колдонгондугу үчүн кошуп эсептелген пайыздар Төлөө датасында төлөөгө жатат.

3.7. Кардарга белгиленген Кредиттик лимиттин алкагында акча каражаттарын пайдаланганы үчүн Кардар Банкка Кредитти пайдаланган бардык мөөнөт үчүн Тарифтер аркылуу белгиленген өлчөмдө төмөнкү шарттарды эске алуу менен пайыздарды төлөйт:

3.7.1. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө Тейлөө ишканаларынын соода жайларынан Кредиттик лимиттин эсебинен төлөөдө пайдаланылган лимиттин суммасына пайыздар Төлөө датасына чейин кошуп эсептелбейт. Пайыздарды кошуп эсептөө өз учурунда жоюлбаган Карыздын суммасына Төлөө датасынан башталат.

3.7.2. Кредиттик лимиттин эсебинен Каражаттарды накталайга айландырууда Кредитти пайдаланганы үчүн пайыздарды төлөө Накталайга айландыруу күнүндө жүргүзүлбөйт. Бөлүп төлөө лимитинин эсебинен накталайга айландырууга жол берилбейт.

3.8. Банк Карталык операция боюнча төлөнбөгөн Карыздын суммасына мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн жогорулатылган пайызды тиешелүү мөөнөтү өтүү учурга карата Тарифтер менен белгиленген өлчөмдө кошуп эсептейт.

3.9. Кредиттик жалпы лимиттин алкагында акча каражаттарын пайдаланганы үчүн пайыздарды эсептешүүдө Банк менен Кардар календардык жылдын иш жүзүндөгү узактыгына жана акча каражатын пайдалануунун календарлык күнүнүн иш жүзүндөгү санына таянат.

3.10. Карызды төлөө боюнча бышмананын, айып пулдун жана туумдардын суммасы Банк белгилеген Кредиттик жалпы лимиттин пайдаланган суммасынан 20%дан (жыйырма пайыздан) ашпашы керек. Банк Кардарга күрөөнүн (эгер ал бар болсо) предметин төлөтүп алууга айландыруу жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө Кабарлама жиберген мөөнөттөн баштап 15 күндөн кийин Бышмананын (айып пул, туум) кошуп эсептөөсү токтотулат.

3.11. Техникалык Овердрафтынын суммасы Кредиттик карта боюнча көчүрмөдө чагылдырылат жана Төлөө датасында төлөөгө жатат. Мында Техникалык Овердрафтынын суммасына Банк пайыздарды, ал пайда болгон күндөн кийинки күндөн баштап аны жоюу күнүнө чейин Төлөө датасына Тарифтерге ылайык ставка боюнча кошуп эсептейт. Жоюу мөөнөтү өтүп кеткен учурда, Банк Техникалык Овердрафтынын суммасына Келишимдин 3.8-пунктуна ылайык жогорулатылган пайыздарды кошуп эсептейт.

3.12. Кардар кандай болбосун кредиттик бюродон жана/же кандай болбосун үчүнчү жактан, анын ичинде мамлекеттик жана мамлекеттик эмес органдардан, жана/же жеткиликтүү кандай болбосун булактардан Кардар жөнүндө маалыматты, анын ичинде Кардар жөнүндө жеке маалыматты, анын кредиттик баяны жөнүндө, анын кирешеси жана мүлкү жөнүндө маалыматты, ошондой эле кандай болбосун маалыматты алууга Банкка макулдугун берет, ошондой эле Банктын Кардар жөнүндө маалыматты, анын ичинде Кредиттин суммасы, мөөнөтү, камсыздандыруу түрү жөнүндө маалыматтарды жана ошол Кредитке

байланыштуу башка малыматтарды кандай болбосун кредиттик бюрога аны финансылык–кредиттик мекемелер тарабынан Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык андан ары айдалануу максатында берүүсүнө макулдугун берет.

3.13. Карта эл аралык төлөм тутумунун алкагында эл аралык жүгүртүүгө ээ болгондуктан, Кардар ал тууралуу жана ал жүргүзгөн Карталык операциялар тууралуу маалыматты Эл аралык төлөм тутумуна трансчекаралык берүүгө макулдугун берет.

4. Карта боюнча Карталык операцияны жүргүзүү шарттары жана Карызды төлөө

4.1. Кардар Картаны пайдалануу менен Карталык операцияларды жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүсүнө Банк Тарифтер менен белгиленген өлчөмдө пайыздарды, комиссияларды жана сый акыларды алат. Комиссиялардын бардыгы салыкты эске албастан көрсөтүлгөн. Салык Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кардардан Банк тарабынан алынат, аны төлөөнү Кардар комиссиялардын/пайыздардын/жогорулатылган пайыздардын/айып пулдардын жана башка төлөмдөрдүн суммасына кошумча жүзөгө ашырат.

4.2. Авторлошуу суммасы аны ушул келишимде каралган негиздер боюнча, же авторлошуу суммасын карталык операция жүргүзүлбөгөндүгү жөнүндө Банк ырастама алганга чейин Кредиттик жалпы лимиттен алып койгонго чейин Жеткиликтүү лимиттен чыгарылып салынат.

4.3. Кредиттик карта боюнча ар айлык көчүрмө Кардарга электрондук почта боюнча жиберилет.

4.4. Кардар электрондук почтасынын дарегин Банкка бербей коюшун Тараптар кардардын кредиттик карта боюнча ар айлык көчүрмөнү алуудан ыктыярдуу баш тартуусу деп таанышат. Мындай учурда Кардар Кредиттик карта боюнча Көчүрмөнү албагандыгын шылтоологонго укуксуз жана ага байланыштуу кандайдыр-бир доо койгонго укуксуз. Кардар кредиттик карта боюнча көчүрмөнү Банктын Кардарды тейлөөчү филиалында кагазда алганга укуктуу.

4.5. Ушуну менен Кардар Банкка ар ай сайын Төлөө датасында ага Карта кошулган Банктык эсебинен Карта боюнча Карызды чыгарып алууга тапшырат. Карызды төлөө үчүн бул Банктык эсепте каражат жетишсиз болсо, Кардар Кардардын Банктагы кандай болбосун Банктык эсебинен Карыздын жетишпеген суммасын чыгарып алууну Банкка тапшырат. Мында башка банктык эсептердин валютасы Карыздын валютасынан айырмаланса, Кардар мындай эсептен чыгаруу учурунда Банк тарабынан белгиленген валютанын курсу боюнча Карыздын суммасына эквиваленттүү сумманы мындай банк эсептеринен чыгарып алууга макул.

4.6. Ушул Келишимдин 3.5-пунктунда каралган тартипте Картага акча түшкөн, же болбосо Карызды Төлөө датасы келгенден кийин төлөгөн учурда, эгер Кредиттик жалпы лимит боюнча Карыздын жалпы суммасын толугу менен жоюу үчүн сумма жетишсиз болсо, каражаттар Карызды жоюу үчүн Банк тарабынан төмөнкүдөй жиберилет: эгер мыйзамдар менен башка тартип белгиленбесе, биринчи кезекте Бөлүп төлөө лимити боюнча Карыздын суммасы жоюлат, андан кийин Кредиттик лимит боюнча Карыз, анан аткарууну алуу боюнча Банктын коромжулары, андан кийин кошуп эсептелген пайыздардын, комиссиялык сыйакынын, кошуп эсептелген жогорулатылган пайыздын жана туумдун суммасы жоюлат. Карызды жоюунун бул тартиби Кардардын арызы боюнча Банк тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн.

5. Камсыз кылуу

5.1. Кардар ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин талаптагыдай аткырышын камсыз кылуу максатында Банк Кардардан Күрөө жөнүндө келишимде каралган суммада Депозиттин күрөөсүн, ошондой эле тиешелүү Күрөө жөнүндө келишимде каралган мүлктүн күрөөсүн (эгер бул зарыл болсо) талап кылууга укуктуу.

5.2. Кардар өз милдеттенмелерин Кредиттик карта боюнча көчүрмөдө белгиленген мөөнөттө аткарбаган учурда, Банк акцептисиз тартипте, Депозит күрөөсүн берген учурда, Депозиттин күрөөсүнүн эсебинен Карыздын суммасын эсептен чыгарып алат.

5.3. Депозиттин күрөөсү берилген учурда, Депозиттин суммасын азайтканда Банк Депозит ушул келишимдин 5.1-пунктунда белгиленген суммага чейин толукталганча Кардардын Картасын блоктойт.

5.4. Эгер Кредит/Карта коом үчүнеолуттуу тарыхый, көркөм же дагы башка маданий баалуулукка ээ болгон, же жеке жакка менчик укугунда таандык жалгыз гана турак жай болгон күрөө менен камсыздалган болсо, өндүрүүнү күрөөнүн мүлкүнө айландыруу сот аркылуу гана жүргүзүлөт.

6. Кардар укуктуу:

6.1. Картаны колдонууга, ушул Келишимдин, БЭБКынын шарттарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кредиттик жалпы лимиттин алкагында Карталык операцияларды жүргүзүүгө;

6.2. Кредиттик карта боюнча көчүрмөнү электрондук почта аркылуу ар ай сайын алууга;

6.3. Картаны Блоктоо же Картаны Блоктон чыгаруу талабы менен оозеки же жазуу түрүндө Банкка кайрылууга;

6.4. Банктын ички эрежелери менен белгиленген керектүү документтерди тариздөө аркылуу Кредиттик жалпы лимиттин чегинде өз атына да, жана үчүнчү жактын атына да Кошумча карта чыгаруу жөнүндө жазуу түрүндө арыз менен Банкка кайрылууга.

6.5. Банктын техникалык мүмкүнчүлүгү болгондо, Виртуалдуу карта түзүүгө;

6.6. Банкка алдын ала кабарлабастан, мөөнөтүнөн мурда Кредиттик лимит боюнча Карызды төлөөгө;

6.7. Банктын көйгөйлүү кредиттер менен иштөө боюнча саясаты тууралуу, аны менен бирге Банк алдындагы Карызды кайра түзүмдөштүрүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат алып турууга.

7. Кардар милдеттенет:

7.1. Ушул Келишимдин жана БЭБКынын шарттарын сактоого, Банктын кызмат көрсөтүүлөрүн өз учурунда төлөп турууга жана Тарифтердин жана Банктын www.demirbank.kg расмий веб-сайтына жайгаштырылган БЭБКынын өзгөртүүлөрү жөнүндө таанышууга;

7.2. Кредитти жана Кредитти пайдаланганы үчүн кошуп эсептелген пайыздарды өз учурунда кайтарып берүүгө;

7.3. Депозиттин күрөөсүнө же Кардардын Банкка күрөөгө коюлган башка мүлкүнө үчүнчү жактар тарабынан кандайдыр бир укуктар жана байланыштар табылган, ошондой эле алар боюнча талаш-тартыштар жана жаңжалдар пайда болгон учурда, бул талаш-тартыштардан улам келип чыккан бардык керектүү коромжуларды тартуу менен, өзүнүн күчү жана каражаттары менен жөнгө салууга;

7.4. Ушул келишимдин 4.1-пунктуна ылайык Банк тарабынан алынуучу салыктан башка, салык жана башка фискалдык органдар менен бардык эсептешүүлөрдү өз алдынча жүргүзүүгө.

7.5. Карыздын суммасын Төлөө датасынан кечиктирбестен өз алдынча төлөөгө же Карызды төлөө үчүн Банктык эсепте Кредиттик карта боюнча көчүрмөдө көрсөтүлгөн акча каражатынын бар болушун камсыз кылууга;

7.6. Кошумча карта ээлеринин чыгымдарын контролдоону жана алар боюнча финансылык толук жоопкерчиликти алып жүрүүгө;

7.7. Жылына бирден кем эмес жолу же Банктын өтүмөсү боюнча өзүнүн финансылык абалы, анын ичинде башка финансылык-кредиттик уюмдарда кредиттеринин, анын ичинде жубайынын, ата-энесинин жана балдарынын да кредиттеринин болушу жана аларды жоюлушу жөнүндө, жана ал кредиттер боюнча кредиттик тартиптин сакталышы жөнүндө маалымат берип турууга.

8. Банк укуктуу:

8.1. Кардарга белгиленген Кредиттик жалпы лимиттин, Кредиттик лимиттин же Бөлүп төлөө лимитинин өлчөмүн ушул келишимде каралган тартипте өзгөртүүгө;

8.2. Ушул Келишимде белгиленген тартипте Кардарга кабарлоо менен, Тарифтерди, анын ичинде, бирок аны менен чектелбестен, пайыздык коюмдун өлчөмүн өзгөртүүгө.

8.3. Кардардын Банкта ачылган Банктык бардык эсептеринен жана/же Депозит күрөөсүнүн эсебинен (эгер ал берилсе) акцептисиз тартипте Карталык операциялардын суммасын, Карыздын суммасын, ошондой эле Кардардын картасына жаңылыш түшкөн акча каражаттарын, ошондой эле Кардардын алдын ала

- макулдугусуз Банктын мүмкүн болуучу чыгымдарын чыгарып алууга;
- 8.4. Аны жүргүзгөн күндөн тартып 120 (бир жүз жыйырма) календарлык күн өткөндө Кардар тарабынан берилген Карталык операциялар боюнча доону кароого албоого;
- 8.5. Чыгарылган Картаны тейлөө үчүн комиссиянын суммасын Кардарга кайтарып бербөөгө;
- 8.6. Ушул Келишимдин шарттарын жана /же КДБСТИ Кардар бузган учурда, ошондой эле башка учурларда өз ыктыяры менен Картаны блоктоого, жана/же Кредиттик жалпы лимитти азайтууга, жана/же Карызды жойгондон кийин Кредиттик жалпы лимитти жана Картаны жокко чыгарууга;
- 8.7. Кардар туура эмес маалыматты берген жана/же анын финансылык абалы начарлаган учурлар табылганда, Картаны блоктоого жана Кредиттик жалпы лимитти жана Картаны андан кийин жокко чыгаруу менен Кредит боюнча Карызды мөөнөтүнөн мурда өндүрүп алууга;
- 8.8. Эгер ыйгарым укуктуу орган тарабынан Банктык эсептер боюнча операциялар чектелген учурларда, Карызды жойгондон кийин Кредиттик жалпы лимитти жана Картаны андан ары жокко чыгаруу менен Картаны блоктоого;
- 8.9. Кардарга картаны кайра чыгарып берүүдөн ыктыярдуу баш тартууга;
- 8.10. Кардардын төлөө жөндөмү жана кредиттик тарыхы, ошондой эле башка критерийлери Банктын ички документтери менен белгиленген талаптарга шайкеш келсе, Картанын иштөө мөөнөтү өткөндөн кийин Кардардын билдирүүсүз өз алдынча Картаны кайра чыгарууга;
- 8.11. Ишкананын Кардар менен товарларды сатуу-сатып алуу, жумуштарды аткаруу же Кардарга кызмат көрсөтүү боюнча бүтүмүн Банк Карта аркылуу төлөнүүчү акчалай талапка жол берүү аркылуу бөлүп төлөөгө (факторинг) каржылоосу жөнүндө шарттары менен Тейлөө ишканалары менен келишим түзүүгө, ага байланыштуу ушу менен Кардар Карта боюнча Пос-терминал жана/же башка рерифериялык түзүлүш аркылуу Карталык операцияны бөлүп төлөөнүн мөөнөтү боюнча ПОС-терминалда жана/же перифериялык түзүлүштө тандалган опцияларга ылайык бөлүп төлөө менен жүргүзүп жаткан учурда Тейлөө ишканасынын алдында Кардардын милдеттенмелери боюнча талап кылуу укугун Банкка автоматтык түрдө берүүгө макулдугун берет жана ушул Келишимдин шарттарында башка каралбаса, мындай Карталык операциялар боюнча бөлүп төлөөгө колдонулган Лимиттин суммасын тандалган мөөнөттө Банкка өз маалында кайтарып берүүгө кепилдик берүүгө;
- 8.12. Кардар ушул келишимдин шарттарын бузган учурда Карта боюнча Карталык операцияларды жүргүзүүдөн баш тартууга;
- 8.13. Кардар ушул келишимдин шарттарын аткарбаган учурда ушул келишимди аткаруудан бир тараптуу тартипте баш тартууга;
- 8.14. БЭБКыда каралган укуктарды колдонууга.

Банк милдеттенет:

- 8.15. Ушул келишимдин негизинде Кардарга кредиттик жалпы лимитти, Кредиттик лимитти жана Бөлүп төлөөгө лимитти белгилөөгө жана Картаны берүүгө;
- 8.16. Ушул Келишимдин шарттарына ылайык Картаны тейлөөнү камсыз кылууга;
- 8.17. Жазуу түрүндөгү өтүнмөнү алган күндөн баштап 3 (үч) банктык күндүн ичинде Кредиттик карта боюнча көчүрмөнү кардарга кагаз жүзүндө берүүгө;
- 8.18. Тарифтердин өзгөргөндүгү жөнүндө ушул Келишимде каралган тартипте кардарга кабарлоого.

9. Тараптардын жоопкерчилиги

- 9.1. Тараптар өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ушул келишимге жана БЭБКыга ылайык жоопкерчилик тартышат.
- 9.2. Тараптар ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди жарым-жартылай аткаргандыгы же аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат, эгер ал өрт, сел, жер титирөө, жаратылыш кырсыгы, экономикалык блокада, тараптар ушул келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга тыюу салган же кандайдыр бир жагдайда ага тоскоолдук жаратуучу ченемдик актылардын кабыл алынышы, согуш аракеттери, мамлекеттик орган тарабынан Тараптар ушул макулдашуу боюнча милдеттенмелерин

аткаркууга тоскоолдук жаратуучу чектөөлөрдү, анын ичинде банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөөлөрдү ж.б. киргизүү сыяктуу форс-мажордук жагдайлардан улам келип чыкса, бул жагдайлар тиешелүү Тараптын эркинен көз каранды болбогон шартта.

10. Башка шарттар

10.1. Ушул Келишим менен каралбаган, жана кредиттик да жана дебеттик да карталардын шарттарын жөнгө салуучу кызмат көрсөтүү боюнча башка шарттар БЭБКыда каралган.

10.2. Ушул Келишимди аткарууда пайда болгон бардык талаш-тартыштар, каршы пикирлер тараптар ортосунда мүмкүнчүлүккө жараша сүйлөшүү жолу менен чечилет. Мында Карталык операциялар боюнча талаштар пайда болсо, алар эл аралык төлөм тутумунун эрежелерине ылайык чечилет, алар тиешелүү эл аралык төлөм тутумдары аркылуу бир тараптуу тартипте өзгөртүлүшү мүмкүн.

10.3. Макулдукка жетишилбеген талаштардын бардыгы, талаштарга Кыргыз Республикасынын процессуалдык мыйзамдары менен белгиленген өзгөчө сот караштуулугун колдонуу учурларын кошпогондо, Банктын Башкы кеңесеси жайгашкан жер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган соттук тартипте чечүүгө жатат.

10.4. Тараптар Карталык операциялар жөнүндө маалыматтар камтылган жана Карталарды тейлөөгө талаштарды чечүүдө далил катары тиешеси болгон маалымат тутумдарында сакталган электрондук документтерди таанууга макул.

10.5. Банк тарабынан жиберилген Кардардын Карызы жөнүндөгү кандай болбосун кабарламалар (анын ичинде Кредиттик карта боюнча көчүрмө) эгер алар Кардардын Банкка берген документтеринде көрсөтүлгөн жана Кардар тарабынан кол тамга коюлган электрондук почтасынын дарегине электрондук почта аркылуу жиберилсе, кардар тарабынан кабыл алынган деп эсептелет. Ал кабарламаны Кардар алганына же албаганына карабай, Кабарламаны Кардардын электрондук почтасынын дарегине жиберилген дата Кардар Кабарламаны алган күн деп эсептелет.

11. Ушул келишимдин иштөө мөөнөтү, аны бузуу жана өзгөртүү шарттары

11.1. Ушул Келишимге тараптар кол тамгаларын койгон күндөн баштап күчүнө кирет жана тараптардын кимисинин болбосун демилгеси боюнча бузганга чейин иштейт.

11.2. Ушул Келишим күчүнө кирген мөөнөттөн баштап, мурда чыгарылган карталар боюнча Карталык операциялар Картаны берүүгө жана тейлөөгө мурда түзүлгөн ушуга окшош Келишимдердин алкагында ушул Келишим жана Банк эсебинин башкы келишими менен жөнгө салынат.

11.3. Кардар ушул келишимдин аракетин токтотууга болжолдуу датага чейин 45 (кырк беш) календарлык күн мурун Банкка тиешелүү жазуу түрүндөгү кабарламаны жиберүү жана Банкка ушул келишимдин алкагында чыгарылган бардык карталарды өткөрүп берүү аркылуу бир тараптуу тартипте ушул келишимди бузганга укуктуу.

11.4. Ушул Келишим Тараптар ортосунда өз ара эсептешүүлөр толугу менен бүткөндө жана бардык милдеттенмелер аткарылгандан кийин гана өз аракетин токтотот.

11.5. Ушул Келишим Карыз болбогондо Кредиттик жалпы лимитти жана Картаны жокко чыгарган учурда күчүн автоматтык түрдө жоготот.

11.6. Мыйзамдарга, ушул келишимдин жана БЭБКнын шарттарына ылайык Банк тарабынан бир тараптуу киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кошпогондо, ушул Келишимге бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор жазуу түрүндө киргизилип, эки тараптын тең кол тамгалары коюлганда жарактуу болуп саналат.

11.7. Ушул Келишим менен каралбаган бардык калган учурларда тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Эл аралык төлөм тутумдарынын Эрежелерине жана Банктык эсептин башкы келишимине жетектелишет.

11.8. Ушул Келишим ар бир тарапка бирден берилүүчү, юридикалык бирдей күчкө ээ болгон, эки түпнускада орус тилинде түзүлдү.

12. Карта боюнча максималдык лимиттер жөнүндө шарттар

Кредиттик картаны берүүгө жана тейлөөгө ушул келишим Кардардын жана Банктын ортосунда төмөнкү маалыматтарды жана лимиттер боюнча шарттарды белгилөө менен «__» _____ 20__ -жылы г. _____ шаарында түзүлдү:

(1) Кредит боюнча Карыз эсептен чыгарыла турган Банктык эсептин номери:

--

Банктык эсептин валютасы: кыргыз сому

(2) Карта боюнча «Кредиттик лимит» бөлүп төлөөсүз сатып алуулар үчүн жана накталай акча алуу үчүн төмөнкү суммадан ашпаган же ага барабар суммада (ушул Келишимдин 3.1.1-пунктунун (А) пунктчасы) белгиленет:

сумма сан менен:	сумма жазуу түрүндө:
------------------	----------------------

Кредиттик лимиттин валютасы ушул Бөлүмдүн (1) пунктунда белгиленген эсеп валютасына шайкеш келет.

(3) Карта боюнча «Бөлүп төлөөгө лимит» ПОС-терминал жана/же башка перифериялык түзүлүштөр аркылуу төмөнкү суммадан ашпаган же ага барабар суммада бөлүп төлөө менен төлөөлөргө (ушул келишимдин 3.1.1-пунктунун (Б) пунктчасы) белгиленет:

сумма сан менен:	сумма жазуу түрүндө:
------------------	----------------------

Бөлүп төлөө лимитинин валютасы ушул Бөлүмдүн (1) пунктунда белгиленген эсеп валютасына шайкеш келет.

13. Тараптардын реквизиттери жана кол тамгалары

КАРДАР: ААА: _____

МЕН, КАРДАР, КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ, АНЫН ИЧИНДЕ ТАРИФТЕР, БАНКТЫН ЭРЕЖЕЛЕРИ МЕНЕН ТОЛУК ТААНЫШКАНЫМДЫ ЖАНА АГА МАКУЛ ЭКЕНИМДИ ЖЕКЕ ӨЗУМ ЫРАСТАЙМЫН, БУЛ КЕЛИШИМДИН ӨЗУМӨ ТИЕШЕЛҮҮ НУСКАСЫН АЛДЫМ, БУЛ КЕЛИШИМ БОЮНЧА АЛГАН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИМДИ АТКАРБАЙ КОЮУНУН ЖЕ ТАЛАПТАГЫДАЙ ЭМЕС АТКАРУУНУН КЕСЕПЕТТЕРИ МАГА ТИЙИШТҮҮ ДЕҢГЭЭЛДЕ ТҮШҮНДҮРҮЛДҮ ЖАНА МАГА ТҮШҮНҮКТҮҮ БОЛДУ, БУЛ ТУУРАЛУУ МЕН УШУЛ КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮП ЖАТЫП, ӨЗ КОЛ ТАМГАМДЫ КОЁМУН.

ОШОНДОЙ ЭЛЕ КРЕДИТТИ, КОМИССИЯЛАРДЫ ЖАНА БАШКА ТӨЛӨМДӨРДҮ, ТУУМДАРДЫ, АЙЫП ПУЛДАРДЫ ЭСЕПТЕШҮҮ ТАРТИБИ, КРЕДИТТИ АЛУУ/ЖОЮУ ТАРТИБИ, АНЫН ИЧИНДЕ КАРТАНЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН АЛУУ ТАРТИБИ ТУУРАЛУУ КАБАРЛАМА АЛДЫМ ЖАНА АГА МАКУЛМУН.

Кардардын кол тамгасы: _____

БАНК: «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКы, Код ОКПО 21634476, ИНН01112199610073;
Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 720001, Чүй пр. 245; Тел:+996(312)610610
Факс:+996(312)610445(444)

Банктын ыйгарым укуктуу адамдары:

Ыйгарым укуктуу кол тамгалар:

М.о.